

Ар кандай диндердин өкүлдөрү заманбап технологияларды активдүү колдонууга аракет жумшап жаткан мезгил. Коммуникация каражаттарынын өнүгүүсү ишенимдердин жаңы жолдоочуларын табуу, ич ара баарлашуу, башка диндер менен ишенимдер тууралуу билүү үчүн мыкты мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүдө.

Биздин [Telegram](#) каналыбызга катталыңыз!

Бишкектеги протестант христиандардын өтө чоң эмес чиркөөсүндө жекшемби күнкү майрамдык кызмат иш-чарасы өтүп жатат. Кызмат салттуу түрдө музыкалык мактоо менен башталат. Жакындан бери бул чиркөөдө жаңы технологиялар колдонула баштады. Атайы смартфон сатып алып, интернетке кошуп, анын жардамы менен популярдуу социалдык тармактардын бири аркылуу түз эфирге чыгышат. Эми дүйнөнүн ар кайсы жеринде жашаган бардык каалоочулар топко кошулуп, алар менен бирге үгүт-насааттарды уга алат.

Мындай ыкма кайсы бир себептен улам жеке өзү келе албай калгандар үчүн алдын-ала эсептелген.

«Онлайн - бул укмуштуудай сонун нерсе экен. Мен телефонумду жанымга алып, үйдө жумуштарымды жасап жүрүп эле үгүт-насаатка катышып аны уга алам, ошондой эле ал жерде эмне болуп жатканын көрүп турам. Жеке мен абдан кубанычтамын, себеби, чогулуштарды калтыргым келбейт, ошол эле учурда ал жерге барууга физикалык жактан дайыма эле мүмкүнчүлүк боло бербейт. Бул биз үчүн эң мыкты жаңылык», - деп бөлүшөт мүчөлөрдүн бири **Екатерина Борец**.



Алар өз эфирлерин кеңири жарнамалашпайт, көрсөтүүлөрдүн даректерин чиркөөнүн мүчөлөрү жана чет өлкөгө кетип, жамааттан ажырагысы келбегендер гана билет.

«Биз кишилердин санын көбөйтүүнү көздөбөйбүз. Адамдын кандайдыр бир маалымат алуу ниети жана маалыматтын ал адамга пайда алып

Аркадий Ким. Photo: CABAR.asia

келүүсү – биз үчүн абдан маанилүү, бул – чындап эле өтө кымбат нерсе» – дейт пастор **Аркадий Ким.**

Ал бул мүмкүнчүлүктүн абдан эле ыңгайлуу экендигин белгилөө менен, жаштардын социалдык тармактарды максатка ылайык колдонуусун каалай тургандыгын, себеби, интернет мейкиндигинде бардык нерсени табуу мүмкүн болгондугуна карабастан, пайда алып келе турган нерселерди гана колдонуш керек экендигин айтат.

«Батюшка Love»

Заманбап коммуникация аспаптары бул жерге – Бишкектеги орус православдарынын чиркөөсүнө да келди. Жаңылыктар, православдык календарь жана динчилдер үчүн керек болгон бардык маалыматтар өздөрүнүн сайтына жайгаштырылат.

Кызматчылардын бири – диакон **Виктор Штыркин** видеоблог алып барат. Долбоор «Батюшка Love» деп аталат. Социалдык тармактар аркылуу Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде жашаган динчилдер түздөн-түздү динаяттын өкүлүнө өздөрүн кызыктырган суроолорун берип, аларга жооп ала алышат.



Виктор Штыркин. Photo: CABAR.asia

Блогдун аудиториясы өтө эле түрдүү дейт Виктор. Кызматчы маалыматты заманбап тилде берүүгө аракет кылат. Инстаграм мейкиндигиндеги көрүүчүлөрдү негизинен 12 жаштан 25-30 жашка чейинки жаштар түзөт.

«Долбоор чындап эле илгерилеп жатат. Биз 20-30 киши менен баштаганбыз, азыркы учурда жалпы жонунан 8-9 миңден ашык катталуучубуз бар. Бул жакшы көрсөткүч», – деп кошумчалады Виктор Штыркин.




Photo: CABAR.asia

Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында да ушул сыяктуу долбоорду баштатууну пландап жатышат. Бул жерде да интернетти активдүү колдонушат. Азыркы этапта «суроо-жооп» схемасына суроо-талап жогору. Сайтка динчилдерден өтүнмөлөр келип түшөт, аларды кызматчылар иштеп чыгышат жана максималдуу толук жоопторду беришет.

Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Фатва бөлүмүнүн адиси **Бактияр Токтогазы уулунун** айтуусу боюнча, сайт азыр толук иштелип чыгууда. Муну менен бирге, муфтиятта каалоочулар жоопторду онлайн режиминде алуу, ал тургай насаат-үгүт иштерин интернет аркылуу көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ боло тургандыгын, бирок мунун баары мечитке баруу милдетинен бошотпойт деп белгилешет.

Профессор, теолог **Кадыр Маликов** видеороликтерди, чакан лекцияларды жана ислам динине байланыштуу темаларда талкууларды жаздыруу иш-аракетине көп катышат. Бул максатта «Ислам Хауз» каналы түзүлгөн.




Photo: CABAR.asia

«Биздин башкы максатыбыз - интернет аркылуу жаштарга ислам түшүнүгүн жеткирүү. Тактап айтканда, интернет аркылуу билим берүү. Ошондуктан, белгилүү бир багыт боюнча кыска метраждуу роликтерди тартууга аракет кылабыз. Негизинен, бул диний жана адеп-ахлактык темалар. Кээ бири тарбиялык, айрымдары окутуу максатындагы роликтер», - деп түшүндүрөт теолог.

Кадыр Маликовдун пикири боюнча, дүйнө жүзүндө жаштардын кээ бир топторунун радикалдашуусу жетиштүү билимге ээ болбогондуктан, анын ичинде ислам жөнүндө туура, такталган маалыматтын жетишсиздигинен улам келип чыгууда.

«Бүгүнкү күндө жаштардын акыл-эси үчүн күрөш жүрүүдө, жана бул күрөштө, акыл-эс үчүн согушта, тилекке каршы айрым жерлерден утулуп калуудабыз. Мечиттерде биз айтып бергендерден тышкары, азыркы имамдар тарабынан тийиштүү билимдердин интернет, социалдык тармактар аркылуу жөнөкөй, түшүнүктүү жана жаштардын тилинде жеткирилүүсү зарыл болгон убакыт келди», - деп эсептейт Кадыр Маликов.

Бул макала IWPRдын «Борбордук Азиядагы туруктуулукка ачык баарлашуу аркылуу» долбоорунун алкагында жарыкка чыкты.



If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing *Ctrl+Enter*.